

## **Ботулизм — борбордук нерв системасын зыянга учуратуучу эң оор тамак токсикозу.**

Ооруну ботулизм таякчасы Clostridium botulinum, деген козгойт. Анан вегетативдүү түрү жогорку температурага туруксуз келип, 15 минутанын ичинде 80 о С температурада өлөт. Бирок споралары кайнатууга, төмөнкү температурага, консервалоонун кәэ бир турлөрүнө абдан туруктуу болот.

Ботулизмдин токсиндерди абдан күчтүү келип, өзүнүн биологиялык активдүүлүгү боюнча баардык микробдордун токсиндеринен басымдуулук кылат. Анын адамды өлтүрө алуучу (летальная) дозасы 0,035 мгды түзөт. Токсин

бардык тамак аштарга бөлүнүп чыга алат, кислородсуз шартта, коптө сакталган консерва азыктары өтө коркунучтуу. Ал 50-80 о С ге ысытууда салыштырмалуу бат бузулат. Cl. Botulinum топуракта, малдын кыгында, жаныбрлардын жана балыктардын ичегилеринде, жашылча-жемиштерде көп кездешет. Үй шартында даярдалган жашылча жемиштер консервалар, эт жана балыктан даярдалган колбасалар жана башкалар ботулизм оорусун пайда болушунда негизги ролду ойношот. Көрсөтүлөн азыктар үй шартында тийиштүү иштелип даярдалбагандыктан ботулизмдин пайда болуусунда 90%ды түзөт. Ботулин бактериясы бар концервацияланган азыктардын өңү, жыты, даамы аркылуу айырмaloого мүмкүн эмес.

## **Ботулизмдин белгилери**

Бардык учурларда уулануу үй шартында кышкыга камдалган азыктардын бузулушунан улам келип чыккан. Оору башталгандын кыска мөөнөткө гастроэнтерит көрүнүшү байкалат (гастроэнтериттин симптомдору болуп ичин оорушу, жүрөк айлануу, кусуу, кәэде дene табынын көтөрүлүшү кирет). Кийинчөрөк көздүң булчундарынын шал болушу (паралич), көздүн кареги чоңоюп кетүүсү (офтальмоплегия), көзгө буюмдардын кош болуп (экиленип) көрүнүсү көздүн жарыкка болгон сезимдүүлүгүнүн жоголушу, көз алдында торчолорду (сетка перед глазами) көрүнүшү, андан соң таңдайдын, тилдин кулкундун эттеринин шал болусуна байланыштуу, оорусунун сүйлөгөн сөзү түшүнүксүз булдурап, чайноо, жутуусу бузулат. Денесинин температурасы нормалдуу бойдон калат. Ботулизмдин оору козгочулар организимге түшкөндөн оору башталганга чейин (инкубациялык) мезгили 2 saatтан 8-10 күнгө чейин, көбүнчө 12-36 saatка барабар.

## **Ботулизмди алдын алуу**

Ботулизмдин алдын алуучу иштер бул даярдоодо, ташууда, сактоодо жана бышырууда санитария-гигиеналык эрежелерди, жашылчаларды, жер-жемиштерди үй шартында консервациялоодо технологиялык талапты сактоо керек. Мүмкүнчүлүк болсо үй шартында консерваларды дардаш керек, үй шартында концервацияланган азыктарды базардан, көчөдөн сатып албаш керек. Азыктарды сатып алууда чыккан датасын, колдонуу мөөнөтүн, жасалган шарттарына көңүл буруу зарыл; Ошондой эле, жогоруда айтылган кайсы бир белгилердин түрлөрү кездешсе же бар болсо тезинен дарыгерге кайрылыңыздар. Муну менен

сиздер ооруну алдын алып жана өзүнөрдүн ден соолугунузду сактап каласыздар.